



**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН СУДЬЯЛАР КОЛЛЕГИЯСЫНЫН
АНЫКТАМАСЫ**

«Ыйман» жоопкерчилиги чектелген коомунун кайрылуусуд
өндүрушкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүнде

2013-жылдын 29 ноябрь

Бишкек шаары

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын төмөнкү курамы: Сооронкулова К.С., Бобукесева М.Р., Макешов Ж.М., катчы А.Ж.Таштанованын катышуусунда «Ыйман» жоопкерчилиги чектелген коомунун кайрылуусун карал чыгып, төмөнкүлердү

ТАПТЫ:

2013-жылдын 24-октябринда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына (мындан ары – Конституциялык палата) «Ыйман» жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси А. Калдаров Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун 2009-жылдын 9-ноябринда чыгарган аныктамасы, Бишкек шаардык сотунун 2011-жылдын 21-февралында чыгарган аныктамасы Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келтендигине байланыштуу, Конституцияга ылайык эмес деп таап берүүнү суралып кайрылган.

Отунчтөн жана ага тиркелген материалдардан келип чыккандай, Бишкек шаарынын райондор аралык соту 2009-жылдын 9-ноябриндагы аныктамасы менен 1996-жылдын 22-февралдагы уч таранттуу макулдашуусун (Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун,

Түрк Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык кызматташтык боюнча Түрк агенттигинин, «ЫЙМАН» көп тараантуу ишканасынын ортосунда түзүлгөн), Бишкек шаарынын мэриясынын 2007-жылдын 10-апрелиндеги № 292 токтомун жарым-жартытай, 2007-жылдын 5-июнундагы № 029009 жер участогун убактылуу пайдаланууга укук берген кубелүгүн, 2007-жылдын 24-апрелиндеги № 214 Жер участогунун ижара келишимин жараксыз деп табуу жөнүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын доо арызын канаттандырган.

Бишкек шаардык сотунун администрациялык жана экономикалык иштер бөөнчө коллегиясынын 2010-жылдын 24-июнундагы токтому менен Бишкек шаарынын райондор аралык соту 2009-жылдын 9-ноябрыйнdagы аныктамасы жокко чыгарылып, иш Бишкек шаарынын райондор аралык сотунунан кайрадан кароо учун жөнөтүлгөн.

Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун судьясынын 2010-жылдын 20-сентябрыйнdagы аныктамасы менен иш № АД-944/10мбсбс3 өндүрүшкө кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2010-жылдын 23-ноябрыйнdagы токтому менен Бишкек шаардык сотунун администрациялык жана экономикалык иштер бөөнчө коллегиясынын 2010-жылдын 24-июнундагы токтомун жокко чыгарылып, иш Бишкек шаардык сотуна кайрадан кароо учун жиберилген.

Бишкек шаардык сотунун администрациялык жана экономикалык иштер бөөнчө коллегиясы 2011-жылдын 21-февралындагы аныктамасы менен Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун 2009-жылдын 9-ноябрыйнdagы чечимин езгертуүсүз калтырып, аныктама көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттанылышы мүмкүн деп белгилеген.

Жогоруда баяндалгандын негизинде А. Калдаров соттук актүлардын көз бири менен макул болбой, Бишкек шаарынын мэриясы доо арыз менен сотко кайрылуучу мөөнөтү өтүп кеткендигин (13 жыл ашкан) белгилеп, сот органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 14-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 11, 123, 125, 126, 211, 215, 216-беренелеринин, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин

12-беренесинин талаптары бузулган деп билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20, 21, 25, 26, 40, 42, 94, 97, 101-беренелерине шилтеме келтирип, Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун 2009-жылдын 9-ноябрьндагы чечими жана Бишкек шаардык сотунун администрациялык жана экономикалык иштер боюнча коллегиясынын 2011-жылдын 21-февралындағы анықтамасы Кыргыз Республикасынын Конституациясына карама-каршы келгендигине байланыштуу, Конституцияга ылайык эмес деп табууну талап кылган.

Судьялар коллегиясы кайрылууну жана ага тиркелиген материалдарды изилдеп чыгып, кайрылуу боюнча «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде текшерүү жүргүзгөн судья К.С. Сооронкулованын маалыматын угуп, теменкүдей тыянакка келди.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык жеке же юридикалык жактар, эгерде алар Конституцияда таанылган алардын укуктары жана эркиндиктери мыйзамдарда жана башка ченемдик укуктук актыларда бузулган деп эсептесе, Конституциялык палатага кайрылуу укугуна таандык экени бекитилген.

Ал эми, А.Калдаров конституциялык укуктары жана эркиндиктери кайсы мыйзамда же ченемдик укуктук актыда бузулгандыгын, Конституциялык палатага багытtagан кайрылуусунда көрсөткөн эмес. Кайрылууга тийиштүү басым кылыш кетчу жагдай, талаш туудурган жергиліктүү соттордун актылары юридиқалык касиеттери боюнча мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын катарына кирбейт.

Ошондуктан, «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык мыйзамдын 18-беренесинин талаптарына ылайык, жергиліктүү соттордун актыларынын конституциялуулугун текшерүү маселелери, Конституциялык палатанын конституциялык сот индүрүш алкагында каралышы мүмкүн эмес.

Конституцийлык палата өзүнүн сот өндүрүшүнүн алкагында Конституциянын 97-беренесинин 6-бөлүгүндө жана «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык мыйзамынын 18-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда көрсөтүлгөндөй, мыйзамдар жана башка чөнөмдик укуктук актылар Конституцияга карама-каршы келген учурда, аларды Конституцията ылайык эмес деп табуу жөнүндөгү иштерди гана карай алат.

Демек, А.Калдаров тарабынан коюлган талап Конституциялык палатага караштуу эмес жана аны конституциялык сот өндүрүшү тартибинде кароого эч кандай негиз жок.

Жогоруладын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктун жана 5-бөлүгүн жетекчиликке альп, судьялар коллегиясы

а нык т а д ы:

1. «Ыйман» жөопкерчилити чектелген коомунун кайрылуусун өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартылсын.
2. Кайрытуу жана ага тиркелген материалдар кайтарылып берилсін.
3. Аныктама Конституциялык палатага даттанышы мүмкүн.

Судьялар коллегиясы;

Сооронкулова К.С.

Бобукесева М.Р.

Макешов Ж.М.